

# **КЫРГЫЗ УРУУЛАРЫНЫН ЖАЙГАШУУ, ЭТНОГЕНЕЗ ЖАКТАН БӨЛҮНҮҮ МЕЗГИЛДЕРИ**

## **МУСТАФА КАЛКАН**

Кыргыз-Түрк «Манас» университети  
Тарых кафедрасы

Кыргыз эли Борбордук Азияны байыртадан байырлап, бөлөк этносторго салыштырмалуу түпкүлүктүү тарыхы, кылым аралаган мамлекет куруу салты менен айырмаланат. Кыргыз уруулары Азиянын геосаясый биримдиги учун күрөшүп, Ханъдык Кытайга карши кармашта гүнндар менен баш кошуп, жалпы каган шайлап, арабөк калбоонун амалын көргөн. Кылым төтөлөгөн тарыхы бар бол элдин түрк түркүмүнө кирген скифтер менен жакындап, уруулук биримдикти кургандыгы байкалат. Кыргыз элинин мындай тамыры терен, орошон тарыхынын баштапкы баскычын андап—туюу анчалык кыйынга турбайт. Алар канчалык арылаап, ат жалында жоо беттеген сайын тағдыры татаалдаап, ар кайсыл аймакка сүрүлүп, жер которуп көчүүгө дуушар болгон. Булар, албетте, кыргыз элинин этногеографиялык биримдигине коркунуч туудурган, Азия элдеринен саны жагынан арбын күчтөр пайды болуп, кыргыздарды жазгы кардай эриткен. Кыргыздар жылдыздай чачырап, кээде баш көтөрүп биригип, кайрадан мамлекетин куруп жүрүп отурган.

Асыресе биздин изилдөөбүздө түрк мамлекеттерине карши жасалган калаймандан улам күнкордук абалга жетип, кийин Монголия, Түндүк Кытайга батышка карай сүрүлгөн кыргыз урууларынын абалы, жер которуу көчүнүн жүрүшү тууралуу баяндалат. Баяндообузда ар кайсыл жерге ыктаган кыргыз урууларынын орун алган очокторун, жайгашкан жерлерин талдаган илимпоздордун илимий иштерине таянабыз. Адегенде кыргыздардын отурукташкан аймактары Гун каганаты менен бөлөк түрк мамлекеттеринин мезгилинде кайсы жерлерге жайгашкандыгына көз жүгүртөлү.

Кыргыздардын байыркы мекени жөнүндө илимий маалымат берген изилдөөчүлөр арасынан В. В. Радлов, Н. Я. Бичурин, Ч. Ч. Валиханов, Н.

А. Аристов, А. И. Левшин, А. Н. Бернштам, С. В. Киселев, Л. Р. Кызыласов, Ю. С. Худяков, К. И. Петров, А. К. Маргулан, А. Н. Кононов, С. Е. Малов, Б. Д. Жамгырчинов, С. М. Абрамзон, Ф. Караев, П. П. Семенов, Н. Л. Зеланд, Н. И. Гродеков, А. Вамбери, Г. Вамбери, А. А. Диваев, И. В. Мушкетов, А. Голубев, М. Венюков сыйктуу окумуштуулардын эмгектери өзгөчө айырмаланат. Алар ушул тема боюнча адис катары кыргыз тарыхынын Энесай жана Тянь – Шань аймагы менен байланышкан ар түраүү пикирлерди айтышкан. Изилдөөчүлөрдүн кээ бири объективдүү критерийлерди колдонсо, айрымдары, өзгөчө, физик – антропологдор, археологдор, этнологдор сенек мезгилигэ мүнөздүү чындыкка сыйбаган көз карашты коргогон (**Аманжолов, 1997:105**). Кыргыстан эгемендик алган сон абал өзгөрдү. Профессор Т. Чоротегин, доценттер А. Мокеев, К. Табадиев, Д. Сапаралиев сыйктуу бир канча кыргыз тарыхчылары эски идеологиялык өксүктөн арылган асыл иштерди жаратуу жагына кириши.

Кыргыз тарыхына байланыштуу бай маалыматты биз кытай кол жазмаларынан жолуктурабыз. Географиялык жактан жакындыгы кытай илимпоздоруна кыргыздар жөнүндө үзгүлтүксүз маалымат топтоого шарт түзгөн. Анан калса, кытайларды түндүк менен батыштан жасалчу тынымсыз жортуулдар кыргыздарды жөнжайын билүүгө мажбур кылган. Мунун натыйжасында ар башка династия жылнаамасында кыргыздардын тарыхы жана социалдык турмушу тууралу көптөгөн жазуулар мураска калган. Бирок бир мезгилде кыргыздар Энесай аймагындағы күчүн жоготуп, мекенин алмаштырып, Кытай чек арасынан алыстай берген. Ошого жараша кыргыздар тууралу маалыматтар кытай жазма булактарында азайып барган.

Кыргыздардын түрк элдери менен болгон айыгышкан күрөштөрдүн башы гун дооруна тушташат. Буга чейин Энесай аймагында бийлик курган кыргыз уруулары улам күч топтол күчөгөн гунн урууларынын бийлик чегин кичирейтип, өзүнүн географиялык аймагына киргизбөө максатында күрөш жүргүзгөн. Кытай илимпозу **Вын Шына**, «Жаңы эрадан мурдагы II – кылымда эле байыркы кыргыздар динлин, уйсун уруулары менен биригип, гүннәрдүн бийлигин оодарып, гүннәрдүн батышка карай көчүүтө аргасыз кылды», – деп жазган (**Малабаев, 1999: 10**).

Бирок, кийин, өзгөчө Теоман (Туман) мезгилинде кыргыздар аз аздал күчүн топтогон гунн топторунун каттуу соккусуна дуушар болгон. Эзелтеден бери уланып келген жоолашуунун мүнөзү өзгөрүп, согуш күч алып, эки тарап тен бири бирине аёосуз сокку уруп, бул күрөштүн аягы кызыл-кыргын менен бүткөн. Бул аймактагы бийлик жүргүзүүнүн,

аскердик басмырлоонун натыйжасы, уруу бирдигинин коомдук, экономикалык муктаждыгына таасир тийгизээрин билген будун (карапайым калк) төбөлдөрү, өздөрүнө эң жакын уруктарга деле кол салуудан кайра тартышкан эмес. Бул убакта гүнн уруулары сан жагынан кыргыздарга караганда аздык кылган. Кийинчөрөк Теомандын уула такка отурган соң, гүнндар биригип Орто Азияда улуу коогаланды баштайт. Гүнн каганы Мете башка калктарды (тунг – ху, юечи ж.б) багындырган соң кыргыздарга чабуул жасайт (*Мыңжан, 1994:86*). Кыргыздарды каратып алгандан кийин, түндүктө жашаган Хакас – Абакан – Алтай кыргыздары да бул мезгилде гүнн бийлигине баш ийип калган.

«209 жылы Мүде Шаньюй Гэнгүнъдерди Енисей Анғары Абахан өзенинин бойынан жаулап алып бағындыргандыгы туралы дерекпен Монголияның Хангай таунан Алтай тауы өнөріндеги археологиялық қазбалар егиздин сыңарында үкссас болгандыгы бүл халық өртеде Монголия өнөрін мекендегенин мегзейди. Тіпті тау мен тасында, моласы мен даласында аттаған сайын «Қыргысхұр» (қырғыз бейити) кездесип отырады» (*Қабышұлы, 1997:84*)

Кытай булактары ар түрдүү малыматтарга таянып, гүнн кагандыгы доорундагы кыргыздардын турмушу жана отурукташкан аймактары жөнүндө маалымат берген. Бул мезгилиди маалымадаган **Бань Гунун** тарыхый – географиялык маалыматында «Кыргыздардын чыгышында 7 мин ли узактыкта (хүннүлардын) шануйлөрүнүн ордосу жайгашкан, ал эми батышында – 5 мин ли узактыкта – Чеши орун алган» деп айттылат (*Чоротегин – Өмүрбектегин, 1995:320*). Бул булактардан гүн доорунда кыргыз урууларынын кайсы аймакта жайгашканыгы аныкталат.

Кыргыз урууларынын согуш-коога менен өткөн тарыхын Монгол мамлекетинин курулуш, кыйраш мезгили менен салыштырууга болот. Бул доордо түрктөр менен үзгүлтүксүз чабышы кыргыздар үчүн эч кандай пайдалуу болгон эмес. Эки тайпанын бир географиялык жерди бир убакта талашы күрөштүн эң ырайымсыз өтүшүн шарттаган. Азия географиясынын шартында күн көрүш үчүн уруулар тамак – аш табууга даллас уруп, зарылдыгы чектелген бир аймакта өзүнчө күч ээси болууга мажбурлаган. Ошондуктан түрк уруулары башка түрк урууларына, кәэде кыргыздарга кол салып турган. Бир чөлкөмдүн жайллоо, кыштоолоруна үстөмдүк кылуу аракети ар кайсыл тарых мезгилинде кыргыз уруулары менен түрк урууларынын бир-бирине карши чыгышына, айыгышкан согуш ачышына алып келген. Ушул эле себептен Гүнн кагандыгы да өз маалында кыргыздарга кол салган болчу.

«Батур Тенрикут биздин жыл санообуздан 202 жыл мурда Байкал кылаасындагы чыгыш уйгурлар хандыгы менен Енисей дарыясынын жокорку агымындагы кыргыз хандыгын басып алды» (*Алмас, 1995:245*). Кыргыздар женилген, бирок, гун аскердик бөлүктөрү кыргыз жеринен кеткенинден пайдаланып кайрадан гунн мамлекетине каршы көтөрүлүп, алардын үстөмдүгүнө баш ийген эмес. Ошол себептен гунн аскердик бөлүктөрү кыргыз урууларына каршы көп чабуул жасаган. «Жаңы эрадан илгерки 129-жылы Хань империясы уннуларга каршы согуш баштаган соң жаңы эранын 127-жылы дин лин уруулары Энесай кыргыздары менен бирге түндүк тарааптан уннуларга чабуул жасаган жана кыргыздар менен бирге уннулардын бийлигинен кутулган... Бирок жаңы эрадан илгерки 99-жылы уннулар, кыргыз жана дин лин райондорун кайта басып алган... » (*Байтур, 1992:51*).

Кыргыз уруулары кези келгенде гунндардын чабуул мизин кайтарып турган, гунн аскер бөлүктөрү болсо бир топ убакыт өткөн соң, кайра кол курап, кыргыздарга каршы аттанып, согушту уланта берген. Эн айыгышкан согуштардын бири «жаны эрадан илгерки 54-жылы Чечен Тенири Кут, Энесай кыргыздарын жана басып алуу менен бирге, алардын батыш тарабына айылдаш жашаган дин линдерге оор кооп жеткизген» (*Байтур, 1992:51*).

Гунн колунун үзгүлтүксүз жасаган казаттарынан улам чон жоготууларга учураганына карабай кыргыздар күнкорсуз болуу үчүн көтөрүлүштөр чыгара берген. Гунндар көтөрүлүштү басуу үчүн аскердик гарнизон системасын киригизип керектүү сандагы аскерлерин Кыргыз жергесине жайгаштырып, көзөмөлгө алыш турган, бирок андан натыйжа чыккан эмес. Арадан бир топ убакыт өткөн соң кыргыз эли гунн аскерлерине кол салып, алардын аз сандагы аскер тобун женип алган. Басым – кысым менен көтөрүлүштөр тынчыбай турганын көргөн гунн кагандары акыры кыргыздарга ички иштерин өздөрү жөнгө салышына улуксат берип, тышкы саясатты өздөрүнө калтырып, кыргыз урууларын салык төлөй турган тайпалардын катарына кошкон. Ошентсе да, гунн менен кыргыз өлкөлөрүнүн арасы узактыгынан бул чечим күтүлгөн натыйжа берген эмес. Гунн кагандыгынын сол канатын башкарған тегиндин (принцтин) кыргыздардын улам-улам чыгыш турган көтөрүлүшүн басууга кудурети жетпей калган. Ошондуктан гунндардын ар кайсы аймактагы аскердик бөлүктөрү борбордон кошумча аскер күчүн жиберүүнү талап кылып турушкан.

«Жаңы эрадан илгерки 51-жылы Чечен Тенири Кут Энесай аймагына чабуул жасап, кыргыздарды дагы багындырды ... » (*Байтур, 1992:44*). Бул согушта катуу сокку жесе да кыргыздар Гунн

кагандыгына толугу менен баш ийген эмес. Гунн мамлекетинин баскынчылыгынан жапа чеккен кыргыз уруулары кайра бутуна туруп, согуш күчтөрүн топтой башташган. «Илгери уннулар ээлеген жерлерде кыргыз уруулары үстөмдүк кыла баштаган. Кыргыз уруу бирикмеси болжол менен биздин эранын I – кылымынан баштап курулган. Кыргыздардын көп сандуу бөлүгү Энесай тарапта турган» (*Малабаев, 1999:21*). Гунн биримдиги кубат күчүн жоготуп, экиге бөлүнгөндөн кийин абал өзгөрүп, бул аймакта жашаган кыргыз эли кайрадан топтолуп, чачылган гун урууларына каршы чабуул коё баштайт. Узакка созулган гунн баскынчылыгынын, кыргын чабуулдарынын кысасын чыгарган кыргыздар өз аймагында жайгашкан гунн урууларын сыртка сүрүп чыгарган.

Гун кагандыгынын күн мурунтан көргөн чарапарынын бири жеңилген кыргыз урууларын ар кайсы жерлерге чачкын жайгаштыруу болгон. Ушундай жасалса кыргыз эли кошумча күч топтогон күндө да, гунн аскер бөлүктөрүнө каршы жапырт көтөрүлө алмак эмес. Ошондон улам кыргыз эли биригип баш кошо албай, анын улутка айлануу процесси кечендеген. Гунн кагандыгы алсырай баштаганынан пайдаланып, Монголия, Түндүк Кытай жана батышка сүрүлгөн кыргыздар кайрадан өз жерине кайта баштаган. Айрым бир уруулар жолдун узактыгынан чочулап, жол коопсуздугуна карап, жаны конушта кала берген.

Ошентип, кыргыздар каракытай, монгол жапырыгынын айынан, түпкү мекени Энесай аймактарын толугу менен таштап кетүүгө мажбур болгон. Ушул себептен алар Гунн кагандыгы доорунан бери карай эки бөлөк жерде жашап калган. Бул мезгил кыргыз тарыхында маанилүү бир окуя деп саналат. Айрым илимпоздор айткандай, кыргыздар сонку убакта эмес, так ушул Гунн, Көк Түрк жана Уйгур мамлекеттеринин тушунда көчмөн калкка айланып, басымдуу бөлүгү акырындан батыш тарапка жыла баштаган. Кээ бир окумуштуулардын айтымында, IX -XIII-XIV кылымдар өзүнчө көчүш доору болуп монгол баскынчылары кыргыз элин Тянь – Шань (Тенир – Тoo) тоолорунун этегине жер которууга аргасыз кылган.

Кыргыз элинин батыш тарапка көчүрүлүшү гунн, көк түрк, уйгур кысымынан болгон. Бул процесс узак убакытка созулган. Гунн мамлекети кулагандан кийин, кыргыздар кайрадан бир жерге топтолуп, Энесай аймагында жайгашкан урууларын бириктирип, аз убакыт болсо да кагандык түзгөн. Кагандыктын жаралыш мезгилине байланыштуу ар кандай ойлор айтылып жүрөт. Кээ бир изилдөөчүлөр бул туурасында так датаны айтпаганы менен, бул Кыргыз мамлекети б. з. V кылымында курулган дешсе, айрымдары VI кылымдын аягында кыргыздар өтө

күчтүү кагандык түптөгөн деп айтышат. «562-жылы Энесай кыргыздары Түрк каганатынын аскерлерин аш-азык, согуш куралдары жана турмуш буюмдары менен камсыз кылып турган» (*Малабаев, 1999:23*). «...Энесай Кыргыз каганаты так ошол жылдардын (487) алды – артында (курулса – М.К.) керек; жана бир тарааптан Каңкы өкмөтү куруулуп, анча узун убакыт өтпөй эле Памирдин батыш тарабынан келген эфталиттер тарабынан кулатылган...» дейт кытайлык кыргыз илимпоз (*Байтур, 1992:74*).

Кыргыз кагандыгы көп убакыт өмүр сүргөн эмес. Эфталиттердин (ак гүнндардын) кыргыз жергесине келиши менен Энесай Кыргыз кагандыгы кайрадан кулаган. Эфталиттердин бу үстөмдүгүн узакка созулган. Кийин бул мамлекеттин бир бөлүгү Көк Түрк мамлекетинин составына кошуулган. Көк Түрк тарыхый доорундагы аскердик казаттар жер ооштуруу саясаты тууралуу төмөндөгү келтирилген мисалдар буга ачык далил боло алат. Гүнн мамлекети кыйрагандан кийин, өзгөчө б. з. 200-жылдарынан баштап Борбордук Азияда белгилүү бир саясий боштуктун пайда болгону, бир мезгилде бул боштукту хсиен – пилердин түкүмдарынан болгон монгол типтүү жуан – жуандар ээлегендиги маалым. Ю.С. Худяков: «кыргыздардын б.з. VI к. телелер менен жуан – жуандардын согушунан улам Энесайга көчүп келгендине басым жасайт» (*Кожобеков, 1996:62*). Жуан – жуандардын үстөмдүгүн кыйраткан Көк Түрк кагандыгы туруктуу географиялык түркүк алгандан кийин кыргыз-түрк таймашында эч өзгөрүү болбостон мурункудай эле кырчылдашуу улана берген.

Көк Түрк каганы Мукан хан 554-ж. Чыгышка жапырып кирип, кийин «...түндүккө жортуул жасап, Орхон, Тугла, Селенга дарыяларынын өрөөндөрүндө, Байкал көлүнүн кылаасында жашаган кыргыздарды багындырды» (*Алмас, 1995:246*). Бирок кыргыздар женилседа көк түрк үстөмдүгүн биротоло кабыл алган жок. Алар бөлөк уруулар менен кошо көк түрктөргө каршы биргелешип күрөшүп, «Жаны эранын 562-жылы Энесай Кыргыз каганаты Мукан хан тарабынан басып алынгандан соң, албан салык төлөп туруу шарты менен Түрк каганатына моюн сунду» (*Байтур, 1992:79; Салгаралы, 1999: 34*). Бул кол салуулар жөнүндө маалымат берген булактарга ишенсек, кыргыздардын жоготуусу ошол мезгилге салыштырмалуу бир топ эле оор болгон экен. Кыргыздар көп сандаган аскерлерин жоготсо да көк түрк баскынчылыгына каршы бир кыйла туруштук берген.

Балким, мындаи айыгыш кылым аралап жашоо уланган аймактын үзгүлтүксүз басып алууларга кабылышына, башка элдердин бул аймакты көпүрө катары колдонулусунан каршы көрүлгөн мамилеси

болгондур. Түрк-кыргыз жоолашуусу, бийлик үчүн болгон күрөш өз мезгили үчүн из калтырды. Акырында бул күрөш 840-жылы соңуна чыгып, кыргыздар тыным билбegen согушту токтотуп, түрк урууларынын көпчүлүгү Борбордук Азиядан алыстаган. "581-жылы Түрк империясы экиге бөлүнүп кеткен. Батыш түрк каганаты деп аталган. Батыш Түрк каганатынын борбору мурда усундар ээлеп турган жерде Жети-Сууда болсо, ... Батыш Түрк каганатынын борбору Ысык-Көлдүн түштүк жээгинде, Кызыл Үнкүргө жакын жерде болгон" (*Закиров, 1996:54*).

Көк түрк каганаты экиге бөлүнгө чейин, айрыкча өлкө башында Истеми каган туруп, Батыш Түрк каганатынын Улуу Жибек Жолунун боюнда жайгашкан кыргыз жеринде түптөлүшү, Түрк мамлекеттеринин бул аймакка геосаясий маани берип баалагандыгын айгинелейт. Энесай Кыргыз каганаты 562-581-жылына чейин Көк түрк каганатынын бийлигинде болгон. "Батыш Түрк каганаты жана талкалантган Чыгыш Түрк каганатынын калдыктары Энесай кыргыз каганаты менен Тан империясы ортосундагы ынак байланыштарды бузуп турган" (*Байтур, 1992:83*). Ушул окуядан кийин экиге бөлүнүп, күчүн жоготкон Көк түрк каганатынын алсыздыгынан пайдалантган кыргыз уруулары кайрадан баш көтөрө баштаган. Көк түрк каганатында орун алган баш аламандык коншу аймакта болуп жаткан окуяга кийлишишүүгө мүмкүндүк берген эмес. Ошентип, кыргыздар 646-жылы "Энесай кыргыздары, Чыгыш Түрк каганатынын калдыктарынын бийлигинен кутулган." (*Байтур, 1992:84*).

Биринчи Көк түрк каганаты кыйрап, ордуна экинчisi курулганча кыргыздар эркин жашаган. Бирок чындал күчтүү каганат курууга күдүрети жетген эмес. Көк түрк мамлекетинин кыргыздарга көшөрүп кол сала беришинин бирден бир себеби ушул: кыргыздар кытай башкаруу династиялары менен туугандык мамиле жасап, Түрк каганатына каршы биримдик курган. Бул жагдай көк түрктөрдүн кыргыздарга кол салууларын ого бетер күчтөкөн. Кытайдан кооптонгон көк түрктөр кыргыздарды жазалоо менен алаксыгандар. Кытай мамлекети гүнн, көк түрктөрдүн аскердик күчүн кыргыздардын колу менен алсыратып эле эмес, эки тараалтын төң күчүн жоготту амалын көздөгөн. Балким, кыргыз уруулары муун толугу менен түшүнбөгөндүр, бирок ар дайым мынданай оюнду сырын билип туруп кабыл алышкандыр? Анткени кыргыздар женилип, алсырап турган жылдары Кытайдан элчилик келген эмес, тескерисинче, кыргыздар күчтөнүп, түрк урууларына кол сала баштаганда кытайга делегациялар жибериле баштаган. "Жаңы эранын 706 – жылы, кийинки Түрк каганатынын каганы Моянчур каган менен ханзада Көлтегин аскер жиберип,

кыргыздары бастырма калды. Кыргыз каганын уктап жаткан жеринен сүйрөп чыгып, башын кести" (*Байтур, 1992:87*). Экинчи Көктүрк каганаты кыйрагандан кийин бийлик кайрадан түрк тектүү уйгурларга өттү. Бирок түрк – кыргыз күрөшүндө эч кандай өзгөрүү болгон жок. Баягы гун, көктүрктөр заманыңдагы түрк урууларынын өз ара кандуу кагылыштары Уйгур мамлекети тушунда деле улана берди. Маселен, мамлекетин аягында тургузар замат уйгурлар кыргыздарга карши казатка аттанды.

"Жаны эранын 745 – жылы, Уйгур каганаты куруп, 758 – жылы анын каганы Моюнчур (Кара каган) аскер жиберип, Кыргыз каганатынын жерлерин басып алган... Когу каган (жаны эранын 832 – 839 – жылы) доорунда Уйгур каганатында бир канча чоң окуялар болуп өттү... Мындай жагдайдан пайдаланган Кыргыз каганаты Йаглакар хан жаңы эранын 836 – жылы Уйгур каганатынан ажырап чыкты" (*Байтур, 1992:90–91*). "Ай Тенир хан 810 – жылы Энесей дарыясынын жогорку ағымында жашаган кыргыздарга чабуул жасады. Кыргыздар мурда Уйгур – Орхон каганатына баш ийсе да, кийин бунт чыгарып, өз алдынча көз карандысыз болуп калган" (*Алмас, 1995:246–7*).

Мындан тышкary уйгурлар кыргыздарга бир канча жолу кол салып, ақыры эки тараптын таймашы 840 – жылга барып соңуна чыкты. Уйгур мамлекети мезгилиндеги чабуулдардын кесептинен кыргыздар кийла жоготууларга учурады. Алар убактылуу уйгур үстөмдүгүн кабыл кылып, өз көз карандысыздыгын жарыялады. Ал тургай, Уйгур кагандыгына караган көптөгөн түрк урууларын кыргыздар уйгурларга карши үгүттөп, алар менен ынтымакташып, бирок Уйгур мамлекети алсырай түшөрү менен дароо бул мамлекетинин кыйрашын тездеткен. 839 – ж. "алдызлар тайпасынан чыккан аскердик вазир Кулук Бага, Энесей дарыясынын боюндагы кыргыздырдын арасына качып барып, аларды көтөрүлүш чыгарууга үндөп, Кичүү Текинди кулатууга кутуртту" (*Алмас, 1995:240*). Демек, кыргыздар уйгур вазирлерин козголонго тартып, аларга караштуу урууларды Уйгур мамлекетине карши тукурган да, өлкөдө ички башаламандык чыгышына себепкер болгон.

840 – жылга карай алсыраган Уйгур каганатына акыркы сокку ургандан кийин кыргыздар уйгур борбор шаарын ээлеп, уйгур каганын жан-жөкөрлөрү менен кошо кылыштап күм-жам кылган. Ошондон кийин Борбордук Азиянын чыгыш аймагында саясий бийлик кыргыздардын колуна өтүп, башка түрк уруулары, акырында батышты көздөй көчө баштаган.

Бул уруш-талаштарда кыргыз уруулары жеөиштерге жетсе да, географиялык жана демографиялык жактан кетүү өксүгөн. Өзгөчө

кыргыз уруулары Түштүк Монголия, Энесай жээктеринде азайгандан азайып, башка уруулардай эле ар кайсыл аймактарга чачырап жайгаша баштаган. Түрк мамлекеттеринин кол салууларынан тажаган уруулар өхз ыктыяры менен башка чөлкөмдөргө жайгашып, бөлөк этностор менен аралашып, натыйжада алар бирдиктүү аскер топтогонго жарабай калган. Гунндар мезгилиниң баштап батышты көздөй умтулган тунг-ху, хсиен-пи жана жуан-жуан уруулары оор женилүүлөргө учурал, Монголияның ички аймагына оошуп кеткен.

Кыргыздардын бул аймактан сүрүлүшүнөн улам ички аймактарды мекендей, аскердик күчү бир кыйла кубаттуу болгон монгол уруулары алдындағы эки тооскоолдуктун бирине жойдурғандан кийин алардын көзүн кызарткан географиялык капкалар ачыла баштады. Кыргыздар түрк уруулары менен таймашында женишке жеткесе да, калкынын көбүнөн ажырап, монголдорго каршы туруштук бере албады. Түрк мамлекеттери кетирген стратегиялык катанын айынан бир топ мезгилден кийин Борбордук Азияны монголдор ээлеп алды. Кыргыз уруулары ал учурда арбын жайгашкан аймактар Түндүк Кытай (Чыгыш Түркстан), Тенир-Тоо-Ысык-Көл, Жети-Суу, Монголия (Түштүк Монголия) чөлкөмдөрү эле. Кытайдан бөлүнгөн уйгур урууларын кууп келип, кийин монголдордун жапырыгына кабылган кыргыздар Тенир-Тоо-Ысык-Көл, Жети-Суу аймагына топтоло баштаган. Буга чейин батышка сүрүлгөн түрк уруулары жакын аймактарда жашаган себептүү кыргыздар менен кайрадан жоолаша баштаган. Туш тарапка тараган түрк уруулары кыргыздарга каршы туруштук бере албай, бул жолу да кыргыздар тарабынан батышка карай сүрүлгөн.

**А. П. Кызласов**дун айтмында, "Борбордук Азиядагы түрк уруулары IX-X кылымдарда кыргыздардын Энесай мамлекетинин составына кирген" (*Малабаев, 1999:37*). Бир канча кылым мурун пландуу жайгаштыруу саясатын жүргүзгөн түрк уруулары тарабынан мекенинен (Энесай-Түштүк Монголия) куутунтукталган кыргыздар эми андай саясатты түрктөргө карата жүргүзгөн. Бир мезгилде алсыраган кыргыз урууларын багыңдырган монголдор ошентип түрк урууларын бошоткон аймактарды басып алган. Анткени түрк уруулары батышка ооп кеткен эле. Андыйктан бул аймакты ээлеп алуу монголдор үчүн анча кыйынчылык болгон эмес.

Жазма булак даректери көрсөткөндөй, кыргыздар Энесай боюнда жашап келген (*Алмас, 1995:240*) «Кыргыз қағандығының бийлиги Монголия мен Шығыс Түркистанға түгелдей журип, 840 жылдан 924 жылга дейінгі аралықта Қыргыз қағандығының гүлдену деуірі болды» (*Қабышұлы, 1997:86*). Р. Клапроттун айтмына караганда, "970 – жылды Қыргыз ханы ордосун Монголиядан Тувага көчүрүп кеткен" (*Солтоноев, 1993: 41*).

**Е. Кычанов** жана **Т. Бейшеналиев** мындай деп белгилейт: «Кыргыз Каганаты Борбордук Азиядагы түрктөрдүн күч – кубатынын соңу болот. Кыргыздардын бащкаруусу көпкө созулбайт. X кылымдын башында азыркы Ички Монголия делген автономдуу районунун, Кытай эл республикасынын орунда кидандарын мамлекети пайда болот. Кидандарын X кылымдын биринчи жарымында азыркы Монгол эл республикасынын түштүк – чыгышында таасири күчтүү болот» (*Е.Кычанов, Т.Бейшеналиев, 1991:232*). Кидандар кыргыз каганатын жоуп эле тим болбой, аларды социалдык жактан мүнкүрөтүп, чон жоготууларга кирилтер кылган. Кыргыз уруулары бөлүнүп, миндерен километр алыстыкка көчүүтө аргасыз болгон. Кидан доору кыргыздар учун Гунн, Көктүрк, Уйгур каганаттары тушундагыдай эле кыргындуу оор мезгили деп саналат. Түрк каганаттары кыйрап, ынгайлуу шарт түзүлсөдө, кыргыз уруулары кайра баш кошуп, Энесай аймагын топтоло алышкан эмес. Анткени анык бийлик кидандарга өтүп, алар чек арасын кенеңтиш, алгач он алты, анан элүү беш аймакты өзүнө баш ийдирген.

«Х кылымдын башында кидандардын бийлиги орноп, натыйжада кыргыздардын бул жамааты Монголиядан бөлүнүп калат. Иртыштын жака – белине жана Жунгарияга кай уруусу таралып, Кимак каганаты курулат, ошентип түркстандык кыргыздарга түндүк тарааптан кайлар менен кимактар коншу болот» (*Худяков, 1993:217*). «Борбордук Азия талааларын кидандар басып алгандан кийин кыргыздардын бирдиктүү этникалык массиви экиге бөлүнгөн, – деп жазат Ю.Худяков – кыргыздардын бир бөлүгү Саян – Алтайда калса, бир бөлүгү Чыгыш Түркистанда топтолот. X кылымдын акырында Чыгыш түркстандык кыргыздар Турфан уйгурларына көз каранды болуп калышкан» (*Худяков, 1995:184*). «Табылган археологиялык материалдар, топонимика жана руникалык жазмалардын маалыматы менен катар, Тоолуу Алтайды кыргыздардын басып алганын жана анын б.з. IX – X кылымдарында Кыргыз каганатынын составына киргендигин ишенчиликтүү далилдейт» (*Худяков, 1995:142*).

«Энесай Кыргыз каганаты талкалантган соң бу каганатка караштуу көптөгөн кыргыз уруулары Энесай, Алтай райондорунан Иле өрөөнү, Тянь – Шань тоосу, Талас, Ысык – Көл райондоруна көчүп келип, өзүнүн бул райондордогу байыркы туутгандары менен бирикти. Ошондон баштап кыргыздар илгерки «Тянь – Шань кыргыздары» деген этникалык бөлүгү сан жагынан барган сайын көбөйө баштады» (*Малабаев, 1999:49*).

## КЫРГЫЗДАР ЖАЙГАШКАН АЙМАКТАР: ЭНЕСАЙ ЖАНА ТЯНЬ-ШАНЬ (ТЕНИР-ТОО)

Бул аймактар жөнүндө бир топ илимпоздор ар түрдүү тезистерди сунуш кылыш жүрүштөт. Алардын басымдуу көпчүлүгү кыргыздар бул аймакка каракытай, монгол доорунда келген дешет. Айрым илимпоздор кыргыздар илгери эле бул жакка жер котогон деп айтышат. СССР доорунда кээ бир адистер кыргыз – хакас этникалык алакасын изилдеп, илимий жыйындарда бул темага ыкылас коюп келди. Кийинки убакта бул тема өз актуалдуулугун жоготуп, илимпоздор эми илимий эмгектерин кайрадан Энесай – Тенир – Тоо аймагына арнай баштashты. Кыргыздардын жайгашышы тууралу айтылган ойлорду төмөндөгүдөй бөлүп карасак болот:

Л. Кызласов, Л. Н. Бернштам, Ю. Худяков, В. В. Бартольд, Ху Чжен Хуа, Ф. Караведин пикири боюнча, "кыргыздар тараган география Ак – Тоолордун (Кунь – Лунь) түндүгүнөн Байкалга чейинки аралыкта болгон. Ал эми Орто Азияда кыргыздар Хазар (Каспий) денизине чейин таркалган" (*Матикеев, 1995:205*).

Мындан башка санжырачылар да кыргыздар жайгашкан аймактар туурасында маанилүү маалыматтарды калтырган. Кыргыздар арасында санжыра айтуу кенири тараап, атактуу санжырачылар чыккан. Алар айткан уламыштар илимпоз тарыхчылардын сынына толуп, колдо бар маалыматтын туура экендиги аныкталды. Санжырачылардын бири – **Үсөйүн Ажы**. Ал кытайча жана башка тилдерди билгени үчүн эн эски булактардан пайдалана алган. Санжырачынын айтмында, кыргыздардын байыркы ата мекени Энесай болгон. Энесайдын маанисine келсек, «сай» же «чай» сөзү байыркы түрк тилинде дарыя, өзөн деген маанини берет. Кыргыздардын басымдуу көпчүлүгү мына ушул Энесайды, сырт жана чыгыш Тянь – Шанды мекендеген. Алардын бир аз сандагы бөлүгү Талас, Бухара, Каратегин айланасында жашаган (*Үсөйүн ажы, 1991:78–79*).

Чыгаан санжырачылардын бири **Тоголок Молдо** мындей дейт: "Кыргыз эли салтанат, салты дайын болуп келген. Кыргыз туулуп, өнүп – өскөн жерлери Казан Көл, Ак дениз боюнда, Алтай тоолорунун арасында. Оркон дарыясынын боюнда, Эртыш дарыясынын өрөөнүндө жана Эртыш, Оркондун ортосунда Шапшак деген жерде турган" (*Тоголок Молдо, 1991:6*). Казактын атактуу санжырачысы Ш.Кудайберди уулу кыргыздар Тенир – Тоо менен Ала – Тоонун ортосунда жашаган деп белгилеп кеткен (*Күдайбердиұлы, 1991:36*). Ақыркы мезгилдерде кыргыз санжырасын иликтеген **Эсенкул Төрекан уулу**: «Кыргыздар Тянь – Шанга IX – XV кылымдарда уйгурларды,

калмактарды чапканда келишкен, бирок бардыгы эмес, көпчүлүгү XIV кылымдын аягында жайгашкан» дейт (*Төрөкан уулу, 1995, Т. I: 5*).

Кыргыздар жашаган жерлер тууралуу маселе өзгөчө орус изилдөөчүлөрүнүн көнүлүн бурган. Белгилүү орус окумуштуусу Н. А. Аристов кыргыздар тээ биздин заманга чейинки III кылымдан бери эле Усун аты менен Тенир – Тоодо жашап турган деп божомолдогон. **Н. Я. Бичурин, Ч. Ч. Валиханов, Н. А. Аристов, А. К. Маргулан** «кыргыздардын эзелтен бери жердеген жери Тянь – Шань, Памир, Алтай тоолору, Ысык – Көл жээги, Орто Азия болгон» (*Закиров, 1996:45*) деп белгилешкен.

Кытай, араб, перс жана рим булактарында кыргыздар жайгашкан аймактар туурасында ар түрдүү маалыматтар бар. Ар кайсыл мезгилде жашаган илим адамдары, соодагер же саякатчы болбосун, бул аймакты кыдырып, көргөн билгенин, элдердин турмуш-тиричилиги туурасында маалымат калтырышкан. Алар калтырган маалыматтар бир топ элдин отурукташуу аймагын аныктоодо, башка булактар менен салыштырып кароодо маанилүү рол ойнот. Өзгөчө кыргыздардын Кытайга жакын жайгашып, ак сөөктөрү Кытай башкаруучуларынын кыздарына үйлөнүп, туугандык байланыш курушу, ордого үзгүлтүксүз келип-кетиши, алар жөнүндөгү маалыматтардын кытай жылнаамаларына үзгүлтүксүз түшүрүлүшүнө өбөлгө түзгөн. Ал маалыматтар аркылуу ар кайсыл доордогу кыргыз калкынын санын, отурукташуу аймагын аныктоо мүмкүн. Төмөндө кыргыздар жайгашкан аймактар тууралу маалыматтар камтыган династиялык жылнаамалардан кабарлар беребиз.

**«Хан Шу»** чыгармасында жазылган тарыхый материалдарда мындай деп айтылат: "Байыркы заман Кыргыздарды азыркы Комул, Кучанын батыш тарабында Тянь – Шань тоолорунун, Кара шаардын чыгышында жашаганы жазылган" (*Усөйүн ажы, 1991:79*).

Кытай маалыматтарына караганда, кыргыздар Сүй династиясынан кийин "Алтайдын түндүгүндөгү Энесай дарыясынын башкы агымынын бойлорунда жашап, бул доордо эки ирет хандык курган. Кыргыздардын биринчи хандыгы 51 жыл мурун ундар (хундар, гундар) женилген мезгилде курулуп, III кылымга чейин келген. Андан кийин сыртар – доштардын (Сыр Тардүш) кол астында, андан кийин сиянпи түрктөрүнүн карамагында, андан кийин көк түрктөрдүн кол астында болгон. VI кылымдын аягында кыргыздар күчөп, мамлекет курган. "VI кылымдын аягында кыргыздар өтө күчтүү өкмөтуюштуруп, анын чек арасы чыгышта Байкал көлүнө чейин, түштүктө чыгыш Түркстанга чейин кенейген..." (*Усөйүн Ажы, 1991:78; Салғарахлы, 1998:87*).

«**Тан Шуда**» мында деп айтылат: кыргыздардын өлкөсү түштүктөгү Таньмань тоолоруна чейин жайылып жатат (*Бартольд, 1991:132*). Таанымал кытайлык кыргыз тарыхчысы **Анвар Байтур** кытай жазууларындагы кыргыз тарыхына тиешелүү фактыларга таянуу менен эмгек жазып, тарых учун зор кызмат кылды. Анын изилдөөлөрүндө кыргыздардын отурукташуу аймактары жөнүндө мындаи ой айтылат. "V кылымдарынын аяты, VI кылымдарынын баштарында Энесай Кыргыз каганаты курулган сон, анын таасири түрк тайпаларынын ичинде эн чоң орунга ээ болгон. Ошондуктан бул доордо Тянь – Шань, Памир тоолорунун айланасы жана Орто Азия райондорунда жашаган бир канча түрк уруулары кыргыздарга ассимиляция болуп, кыргыз уруулары деп эсептелген..." (*Байтур, 1993:264*).

Кыргыз тарыхчысы **С. Аттокуров** мындаи деп белгилейт: "Байыркы Энесай кыргыз VI – X к.к. жеткен. Бул байыркы этностун ар кандай уруктардан турганына карабастан жалпы территориясы (Энесайдан Байкалга, Жети – Сууга чейин созулган), тили, жазуусу, дини, календары, майрамы жана мамлекети, тамгасы **Ѡ / Ψ** болгон" (*Аттокуров, 1997:20*).

**В. В. Бартольд** дун айтымында, адегенде кыргыздар Энесайдан Тенир – Тоого IX – X кылымдарда көчүп келген десе, кийин «кыргыздар, Саяндын түштүгүрөөк жерлеринен XIII кылымда монголдор тарабынан үч багытка: бир топ Тенир – Тоого, бирөө Мин – Сууга, учунчү топ Саяндан тундуукке сүрүлүп чыгат» (*Худяков, 1995:179*). Кыргыздардын Орто Азияга жер ооштуруусу илимде ар кандай көз карашты жаратты. Кыргыз урууларынын кайгуулдап согушуп турган убагынан кабар берген булактар алар ар кайсыл жерде чачырап жашаган дегендей ойду пайда кылган маалымат калтырган. Кыргыз уруулары жерин көргөш үчүн ар жактан баскынчыларга каршы күрөшүп, сырт жерлерге согуш аракеттерин жургүзүүгө мажбур болушкан. Чет жерден келген саякатчылар туш тарапка чачылган кыргыздарды көрүп, ар кайсыл жерде орун алган Кыргыз өлкөсү туурасында чаташкан маалыматтар калтырган.

**В. В. Бартольд** кытай булактарына таянуу менен кыргыздардын X кылымда эле Батыш Тянь – Шанга, Шынжанга келгендиги жөнүндө жаззан. Биринчи жолу 840 – жылы Чыгыш Түркистанга качып келген уйгурлардын арасында кыргыздар болгон, экинчи жолу кыргыз аскерлери бул жакка аскер оторчулары катары келип туруп калган (*Аттокуров, 1995:53*). В. В. Бартольд берген маалыматтарда, кыргыздардын ар кайсыл аймакка кандайча чачылгандыгы баяндалат. Ошондуктан улам жер которуштурууга аргасыз болгон уруунун

отурукташкан жерин аныкташ учун тарых, тарыхый география, археология, антропология, география, түркология, лингвистика, этнология сыйктуу илим тармактарынын маалыматтарын пайдалануу зарылчылыгы туулат. Жалгыз тарых илими бул маселени эч качан объективдүү чечип бере албайт.

**Л. А. Боровковынын** айтымында, «б.з.ч. I кылымдын орто ченинде кыргыздар, Дзосотын – Элисун чөлүнүн батышында, Карапар – Манас шаарларынын чегинде, б.а. Боро – Хоро тоо кыркасында жайгашкан» (*Кожобеков, 1996:60*) Кыргыздар жайгашкан жер маселесине айрыкча көнүл бурган **Г. Е. Грумм – Гржимайлло** «кыргыздар Тенир – Тоого IX кылымда көчүп келиши мүмкүн, бирок алардын орто кылымдын ортосунда Энесай Кыргыздары менен этногенетикалык байланышы жок» – деген (*Худяков, 1995:179*). Бул пикирлер кошулууга мүмкүн эмес, себеби бир канча этаптан турган кыргыз көчүнүн жүрүшүндө Энесайдан Тенир – Тоого карай эки тараалтуу агым болгон. Айрыкча Энесай боюнда ар түрдүү себептерге байланыштуу кыйын абалда калган кыргыз уруулары батышты көздөй көчүүгө аргасыз болгон. Эки башка аймакта жашаган бир элдин этногенез түзүлүшү жагынан ар башка болгон деп айтууга эч кандай илимий даилии жок. Балким, **Г. Е. Грумм – Гржимайлло**, кыргыздар Энесай аймагынын чоң бөлүгүнөн кеткен сон бул жерде калган башка уруулар жергиликтүү этностор, же болбосо монгол типтүү элдер менен аралашып, алардын ичине эрип түгөнгөн деп айткысы келсе керек.

**В. В. Бартольдун** айтымында «Улуу державалык күчүнөн ажырагандан кийин түштүк – батышта эч кандай кыргыздар калган эмес» (*Бартольд, 1991:170*). В. В. Бартольд Г. Е. Грумм – Гржимайлонун оюна кошулбайт, бирок кыргыздар бул аймактан толук кетти деп айтууда мүмкүн эмес. Кыргыз тилине абдан окшош хакас тилин тарыхчылар көнүлгө албаса, анда муну түркологдор кабыл алар бекен? Ошол эле тицдик, этногенетикалык байланыш, коомдук жашоо жагынан бирдей болгон Энесай – Тенир – Тоо кыргыздары ар башка эл деп айтуунун эч бир негизи жок.

**Б. Солтоноев:** «Кыргыздардын эң байыркы турган жери Энисей дарыясы, Алтай, Саян, Тянь – Шань, Памир, Котон тоолору, ушул айтылган тоолордун аралары жана өзөн салаалары болгон», – десе (*Солтоноев, 1993:5*) Ю.Худяков мындан дейт: «Азыркы кыргыздардын этногенезинин борбору IX кылымда Энесайдан кыргыздардын бир бөүлүгү көчүп келген Иртыш бойлору, Түндүк жана Тоолуу Алтай болгон дешет. X – XII кылымдарда бул жерлерде кыргыздар баштаган кимак – кыпчак тегинен турган этносаясий топ пайда болгон. XII кылымдан кийин кыргыздар кимак – кыпчак чөйрөсүндө толугу менен

ассимиляцияга учурал, бирок жаны этноско өзүнүн «кыргыз» деген атын берген азыркы кыргыздардын уюткусу болгон ошол алтайлык кыргыздар XV кылымда Алтайдан Тенир – Тоого көчүп келишкен" (*Худяков, 1995: 181*).

Кыргыз каганатының чек аралары абдан көлөмдүү жерди ээлеген. «Кыргыздар Түштүк Сибирде Энесай, Мин – Суу ойдуну, Саян – Алтай тоо кыркалары, Иртыш бойлору жана Орто Азиянын чыгыш бөлүгү, Ысык – Көл, Тянь – Шань, Памир – Алай тоо кыркаларында жашаганы азыркыга чейин белгилүү» (*Малабаев, 1999:39*). Кидан жапырыгынан батышка качкан кыргыздардын бир азы ошол аймакта калып, кидандар менен аралашып кеткен. Кидан бийлигинен кийин бул аймакка монголдор ээлик кылышп, кыргыз уруулары алардын соккусун башынан кечирген. Монгол жапырыгы кыргындуу болгондуктан батыш кыргыз уруулары монгол баскынчыларына каршы чыкпаса керек. Асыресе Энесай кыргыздары кидан бийлигин кабыл алып, монголдордун оор соккусуна дуушар болгон соң, бөлөк түрк мамлекеттериндей эле монголдор тарабынан да ар башка аймактарга сүрүлгөн. Ошол мезгилде Энесайда жашаган кыргыз урууларынын жайгашкан жерлери, **Рашид ад-диндин** маалыматы боюнча «түндүк чыгышта, чыгыш Ангара менен Селенгада болгон, түштүктө Селенгадан Иртышка чейин наймандардын жери (бул эл Батыш Монголиядагы эн күчтүү эл болгон) Ири, Баргут, Тумэт жана Байлук элдеринин ээлиги Байкалга жакын жердеги Баргужин – Тукум өлкөсүндө болгон, анын аты Баргузин деген жердин, суунун атында сакталган» (*Бартольд, 1991:160*).

Энесай бою монголдордун батышка салган жолу эсептелгендикten бул аймакка кайра кайтууну самаган кыргыз уруулары дагы да туш тарапка айдалат. Бу саам кыргыздарды сүрүп чыккан мамлекеттин же калктын аты өзгөргөн. «Юань династиясынын бийликке келиши менен (1271 – жыл) кыргыздарды ар жерге чачып 9 мин түтүн кылышкан. Кыргыз жеринин узундугу 1400 метр (700 чакырымдан көп), эни болсо ушунун жарымындай келет. Цяньхэ дайрасы (Кэм, Жогорку Энесай) ушул жерди кесип өтөт да, түндүк – батышты карай агат. Түндүк чыгыштагы дайра Юйсюй (Ус?) деп аталат. Бул дайралардын баары тен опсуз чон. Алар Цянь менен Ангара кошуулуп, түндүктөгү денизге куят» (*Е. Кычанов, Т. Бейшеналиев, 1991:240*).

Андан соңку мезгилде батышта же Тенир – Тоодо жашаган кыргыздар монгол бийлиги алдында калып, аердеги калктын көбөйүшүнөн улам сүргүнгө дуушар болушат. Бу сапар жыш жашаган аймактан бийлик талашып күрөштөт деген шылтоо менен кыргыздар монголдорго баш ийген элдердин арасына көчүрүлөт. «Хубилай ага Алтайдагы, Текедеги жана Кыргыздардагы жерлерди алып.

Ушул кезде кыргыздардын бир бөлүгү ойротторго кошуулуп Энесай – Иртыш дайраларынын ортосундагы өрөөндөн Чыгыш Тянь – Шандагы Алтай – Хангай тоо кыркаларын карай көчүп кетиши да ыктымал. Согуш Кыргыздары ар кайсы тарапка ыдыратып чачат. 1275 – 1276 – жылдары кыргыздардын бир бөлүгү көтөрүлүп чыгат. Көтөрүлүш басылган сон, кыргыздардын көпчүлүк бөлүгү Батыш Маньчжуриядагы 1277 жылы негизделген округдун жаңы борбору Чжаочжоу шаарына көчүрүлөт. (*Е. Кычанов, Т. Бейшеналиев, 1991:243*). Худяковдун маалыматына караганда, «кыргыздардын экинчи бир жамааты «Хэсихэ жерине», Маньчжуриянын дагы бир аймагына көчүрүлгөн эле. «1293 жылы Ши – цзу (Хубилай) Хэсихэ жерине аскер көчкүндөрү катары Чжирхэхусотай (лык) Цирцистердин (Кыргыздардын) 700 ўй – бүлөсүн жай алдырды. Бул чаралардын баары козголончул урууларды этникалык бөлөк – бөтөн чөйрөгө көчүрүп таратып, көчкүндөрдүн өзүн, алар байыр алган аймактарды каттуу көзөмөлдөп туруу максатын көздөп жасалган». (*Худяков, 1993:228*).

Монголдор тууралуу эн маанилүү маалымат калтырган аалым – **Ата Мелик Жүвейни**. Монгол вазири катары ал ордо тарабынан кыргыз урууларынын ар кайсыл аймактарга жайгашкандыгы тууралуу чаржайыт маалыматты «**Тарих-и жахангушай**» аттуу чыгармасында калтырган. Жүвейнинин ангемесинде «Кубилайдын башкаруусу жөнүндө ал 1293 – жылы эле, башкача айтканда, өзү өлөөрдөн бир жыл мурда кыргыздарын бир бөлүгүн Маньчжуриядагы Наянь жергесине көчүргөндөрү айтылат» (*Бартольд, 1991:164–5*). Кыргыз урууларынын ар кайсыл аймакка көчүрүлүшүн түү туткан айрым илимпоздор мына ушул маалыматты гана эске алышат. Калган топтору батышка монголдор доорунда келген деген пикирди айтышат. Мына ушундай ойду коргогон изилдөөчүлөрдүн бири **К. И. Петров** болгон. Ал тарыхчы «кыргыздар, Энесайдан Тенир – Тоого монголдорго чейин көчүп келген эмес деген жыйынтыкка келди. Анын ою боюнча, азыркы кыргыздардын ата – теги Обь дайрасынын башында биздин доордун XIII – XIV кылымдарында Тенир – Тоого чынгызиддердин согушунун жүрүшүндө монголдордун кысымы менен келген кимак – кыргыз (кыпчак – кыргыз) тектүүлөр болгон (*Худяков, 1995:181*).

Казактардын этнос катары калыптанышы түздөн – түз кыргыздарга байланыштуу деген ойду бир канча казак илимпоздору айтып, кыргыздардын географиялык жайгашуусу боюнча илимий изилдөөлөрүн сунуш кылышкан. Алардын бири – **Ч. Ч. Валиханов**. Анын айтымында, «кыргыздар Чыгыш Түркстандын байыркы жашоочулары, байыртадан жердеп келген эл, алар Анжиян тоолорунан Кашгарга чейинки жерлерде көчүп жүрүштөт деген жыйынтыкка

келген» (*Закиров, 1996: 46*).

Монгол үстөмдүгүнүн жоюлушу менен кыргыз уруулары жер көтөрөн аймакка байыр алыш отурукташып, буга чейин башка региондордо жашаган кыргыз уруулары менен биригүүнүн жолун издей башташкан. Монголдордун түрк урууларына тийгизген таасиригинин акырындык менен жоюлушу менен түркүн уруулар мурдагыдай эгемен эгемен болсок деп эңсеп, кайрадан хандык орнотуу жолун ойлошот. Өзгөчө Борбордук Азияда жашаган уруулар ар башка региондорго үзгүлтүксүз көчүп, башка уруулар менен аралаша берген, натыйжада этникалык ассимиляция күчөгөн. Мындай этникалык куралиш бир жагынан түркүн уруулардын орун – очок алышына түрткү берсе, экинчи жагынан бул региондо жашаган элдин бийлиktи колго алышына тоскоодук кылган. Ошентип, мурда бул жердеги отурукташкан уруулар менен жаны этникалык биримдик түзүлүп, тыштан кол салган душмандарга каршы чогуу аракет көрүү жолуна түшкөн. Маданияты жагынан айырмаланган уруулар арадан аз убакыт өткөн соң бири бири менен коомдук карым – катнашты курууга жетишкен.

Мурда кыргыз уруулары ар кайсыл региондо жайгашкан себептүү маданиятынан акырындан ажырай баштаган. Мисалы, чагатай өзбек маданиятына кирген кыргыздар отурукташкан тиричиликке көнүп, дыйканчылык кылууга киришкен. Ошол эле кезде Түндүк Кытайда жашаган кыргыздары кытай маданиятынын таасирине кабылган. Мындан башка кыргыз, өзбек, кыпчак, монгол сыйактуу чон топтор Ала – Тоо регионунда калып, кийинчөрөэк казак биримдигин жараткан. Ысык – Көл, Тянь – Шань кыргыздары бул доордо чон күчкө ээ болуп, кээ бир кыргыз урууларын отурукташкан жери менен кошо өз курамына камтып алууга жетишкен. Ал эми алсырап, аймактагы саясий күчүн жоготкон мезилде кыргыздар башка региондорго куулган же ыктыяры менен бул жерден көчүп кетип турган. Мисалы, «Мырза Абу Бекр ал убакта (1480 – 1514) Кашкарда акимдик кылып турган. Абу Бекрдин акимдигинин акыркы жылдарында анын аскер күчтөрүнүн кол башчысы Мир Вали монголдор менен кыргыздарды Моголистандан жана Ак – Суудан сүрүп чыккан. Андан кийин кыргыздарга Ысык – Көлдүн түштүк жагына көчүп кетүүгө уруксат берилген». (*Бартольд, 1991:169*).

Энесай аймагында жашаган кыргыз уруулары монгол эзүүсүнө кабылып, оор кыйынчылыктарга душар болгон, ар кайсыл хандар тарабынан туш тарапка куулган. «Азыркы Монголиянын батышындағы Хангай тоолорунда да кыргыздар жашаган. Ал жерде кыргыздардын атына қоюлган «Кыргыз Көл» деген көлү бар. Мына ушул кыргыздар

түрлүү себептер менен XIV кылымдан баштап Хангай тоолорунан Памир, Тянь – Шанды көздөй көчө баштаган» (*Усөйүн Ажы, 1991:80*). Өзбек, казак хандыктары куруулган маалда мында жашаган кыргыздар ар жакка көчүрүлүп, өз жеринен алыстаган. 1503 – 1504 – ж.ж. Мансур Хан такка отургандан кийин кыргыздар Каразаар, Турфанды карай көчүрүлгөн. Мындалы шаарларга көчүп келген кыргыздардын көбү кырылган. Кийин аз сандагы кыргыз уруулары Монголистанга кайтып келген. 1526 – 1527 – жылдары Тахир Хан кыргыздарды Ат – Башыга кайра көчүргөн.

Ушундай оор сыноолордон кийин кыргыздар орустар тарабынан кысымга алынып, жер которууга мажбур болгон. Бул жөнүндө **И. Е. Фишер:** "Кыргыздар Энесайдан Тенир – Тоого XVII кылымдын акырында Россия менен келишимдин негизинде Жунгурлар тарабынан көчүрүлүп келинген" – дейт (*Худяков, 1995:178*).

### КОРУТУНДУ

Кыргыз уруулары гунн, көк түрк, уйгур, кидан, монгол, орус бийликтери тарабынан түрдүү себептерге байланыштуу ар кандай аймактарга жайгаштырылган. Маселен, кыргыздар б.з.ч. 209 – 208 – ж. Энесай аймагынан көчүрүлөт. Бул көч кылымдар бою уланып, кийин көпчүлүк кыргыз уруулары түрктөр тарабынан батышка куулган. Натыйжада, кыргыз уруулары бир эле аймакка эмес, уч – төрт ар башка жерге жайгаштырылып, кубаттуу күч топтоого жарабай калган. Мунун өзү Энесайдада жашаган кыргыздар үчүн жасалма тоскоодук болгон, алардын өзүнчө мамлекет түптөп, эркиндик үчүн күрөшүү аракетин чектеген. Бирок кыргыз уруулары өздөрүн багындырган эл-журттардын алсырашынан пайдаланып, Кыргыз каганатын курган. Тилекке каршы, бул каганат узак өмүр сүрө алган эмес. Мекендерген аймагы батышка кетчү жол тоомунда болгондуктан кыргыздар отурукташкан жеринен көчүүгө мажбуrlанган.

Ушундай эле зордук-зомбулук менен кыргыздар кидан, андан соң монголдор тарабынан Энесай аймагынан кубаланган. Жапаа тарткан кыргыз уруулары Тенир – Тоо, Ала – Тоо жана Ысык – Көл аймагында жыш жайгашып, бул аймакта абдан зор саясий күчкө айлана алган. Тенир – Тоо кучагында бөлөк мамлекеттер үчүн коркунуч туудурган себептүү кыргыздар кээде түндүк Кытайга, кээде Түштүк Монголияга, андан соң азыркы Өзбекстандын террииториясына сүрүлгөн, кийин кыргыздар чыгыштан батышка сүрүлгөн. Адегенде кыргыздардын ата мекени Энесай аймагы болсо, кийин алар Тенир – Тоо аймагында жыйналып, бул жерге башка кыргыз уруулары менен кошо Жети – Суу

чөлкөмү деп аталган бүгүнкү территориясын мекендей калган. Ошентседа менен эч качан Энесай кыргыздары менен Тенир–Тоо кыргыздарынын ортосундагы байланышы үзүлгөн эмес. Тарыхый мезгилидин ар кайсыл баскычында эки тараапка көчүүлөр болуп турган. Монгол жапырыгынан кийин монгол тиладуу элдер Энесай аймагында көртүк кыла баштаган соң кээ бир кыргыз уруулары өз каалоосу менен батышка көчүп кетишкен.

Түрктөрдүн кыргыздарды Энесай аймагынан сүрүп чыгарышы жалпы түрк тарыхы үчүн зор жоготуу болгон. Кыргыздар түрктөрдү, түрктөр кыргыздарды алсыратыпсалышынын кесепетинен Энесай монгол империясынын карамагына өтүп тынган.

## **ПАЙДАЛАНЫЛГАН АДАБИЯТТАР**

АЛМАС Т., (1995), «**Уйгурлар**» (Кот.: С.Саспаев), Кыргыздар, Т. III, Бишкек.

АМАНЖОЛОВ С., (1997), **Қазақ жеріндеги болған елдер, халықтар**, Алматы.

АТТОКУРОВ С., (1997), **Кыргыз этнографиясы**, Бишкек.

АТТОКУРОВ С., (1995), **Кыргыз санжырасы**, Бишкек.

БАЙТУР А., (1993), «**Тянь–Шань кыргыздары: Тянь–Шандагы адепки кыргыз уруулары**», Кыргыздар, Т. I, Бишкек.

БАЙТУР А., (1992), **Кыргыз тарыхынын лекциялары**, Т. I, Бишкек.

БАРТОЛЬД В. В., (1991), «**Кыргыздар: эң байыркы маалыматтар**» (Кот.: Д. Сулайманкулов), Кыргыздар, Т. II, Бишкек.

КАБЫШУЛЫ И., (1997), **Казак кауымы**, Алматы.

КЫЧАНОВ Е., БЕЙШЕНАЛИЕВ Т., (1991), «**Юуань–Мин доорундагы кыргыздар**» (XIII – XV к.к.), Кыргыздар, Т. I, Бишкек.

ҚҰДАЙБЕРДИҰЛЫ Ш., (1991), **Тұрік, кырғыз–казақ бәм хандар шежересі**, Алматы.

КОЖОБЕКОВ М. Ч., (1996), «**Алгачкы орто кылымдар мезгилиндеги кыргыздардын этно–саясий тарыхынын маселелери**»// Кыргыз. Этногенетические и этнокультурные процессы в древности и средневековье в Центральной Азии, Бишкек.

МАЛАБАЕВ Ж. М., (1999), **Кыргыз мамлекетинин тарыхы**, Бишкек.

86        **КЫРГЫЗ УРУУЛАРЫНЫН ЖАЙГАШУУ, ЭТНОГЕНЕЗ  
ЖАКТАН БӨЛҮНҮҮ МЕЗГИЛДЕРИ**

МАТИКЕЕВ К., (1995), «Шынжандагы кыргыздар» (Түз.: К. Жусупов) //Кыргыздар, Т. III, Бишкек.

МЫҢЖАН Н., (1994), **Қазақтын кысқаша тарихы**, Алматы.

ЗАКИРОВ С., (1996), **«Кыргыз санжырасы»**, Бишкек.

ЧОРОТЕГИН Т., ӨМҮРБЕКТЕГИН Т., (1995), «Хунну доорундагы бабаларыбыз», Кыргыздар, Т. III, Бишкек.

САЛҒАРАҰЛЫ Қ., (1999), **Түріктөр, жыужендар**, Алматы.

САЛҒАРАҰЛЫ Қ., (1998), **Таным тармақтары**, Алматы.

СОЛТОНОЕВ Б., (1993), **Кызыл кыргыз тарыхы**, Т. I, Бишкек.

ТОГОЛОК МОЛДО., (1991), «**Тарых. Түпкү аталар**» (түз. К. Ботояров), Кыргыздар, Т. II, Бишкек.

ХУДЯКОВ Ю., (1995), «**Кыргыздар талаш–тартыш чордонунда**» (Кот.: Э.Кылычев), Кыргыздар, Т. III, Бишкек.

ХУДЯКОВ Ю., (1995), «**Тоолуу Алтайдагы кыргыздар**». (Кот.: А. Кылычев), Кыргыздар, Т. III, Бишкек.

ХУДЯКОВ Ю., (1993), «**Кыргыз маданиятынын теги**». (Кот.: Э. Нурушев), Кыргыздар, Т. I, Бишкек.

ҮСӨЙҮН–АЖЫ., (1991), «**Кыргыз санжырасы**». (Көч. А. Карасартов), Кыргыздар, Т. II, Бишкек.